

ЖЕРГИЛИКТҮҮ ЖАМААТТАРГА БИР ЖОЛКУ ЖАРДАМ

Ишкананын эң олуттуу приоритети, бул региондун экономикасын өнүктүрүүгө жана колдоого багытталган программалардын жана Ысык-Көл облусунун социалдык долбоорлордун ишке ийгиликтүү ашырылышы.

«Кумтөр Голд Компани» аймакты ар тараптуу өнүктүрүү иштерин «Облусту туруктуу өнүктүрүү стратегиясына» ылайык төмөндөгү төрт негизги багытта алып барат:

- Агрардык секторду өнүктүрүү;
- Чакан жана орто бизнести колдоо;
- Жаштар менен кызматташуу жана билим берүү демилгелерин колдоо;
- Экология.

Жергиликтүү жамааттарга бир жолку колдоо көрсөтүү учурунда дагы, ишкана жогорудагыдай принциптерге таянат. 2014 жылы колдоого алынган долбоорлордун саны жана багыттары төмөндө көрсөтүлгөн.



44 104 700 KGS БӨЛҮНГӨН КАРАЖАТ

БАРСКООН АЙЫЛЫНАН ӨТКӨН ТЕХНОЛОГИЯЛЫК ТРАССАНЫН ЧАҢDOO ДЕНГЭЭЛИН ЖАНА АВТОУНААЛАРДЫН КЫЙМЫЛЫН ИЗИЛDӨӨ

Быйыл «Кумтөр» компаниясы кен ишканасына алып баруучу технологиялык трассада мониторингдин жаңы түрүн баштады. Узундугу 90 км. болгон трасса Жети-Өгүз- районунун Барскоон айылы аркылуу өтөт.

Көз карандысыз эксперттердин, коомдук экологиялык уюмдун өкүлдөрүнүн, ошондой эле жаштардын «Жашыл-Ой» эко-лагеринин катышуучуларынын көмөгү менен трассаны бойлой өлчөөчү приборлордун эки түрү орнотулду. Биринчи прибор – автоматташтырылган эсептегич, ал өтүп жаткан машиналардын саны, алардын габариттери, ошондой эле алардын кыймылынын багыты боюнча маалыматтарды чогултат. Экинчи түрү – чаң кармагычтар. Бардык 40 чаң кармагычтан чаңды алуу эки багыт: чаңдын курамынын анализи жана оор металлдардын курамы боюнча жүргүзүлөт.

Изилдөөлөрдүн ачыктыгын камсыз кылуу үчүн жергиликтүү жамааттардын өкүлдөрү тартылган. Бул приборлор «АМЕС» эл аралык консалтинг компаниясынын рекомендациясы боюнча орнотулган, ал компания «Центерра» менен сүйлөшүүлөр процессинде Өкмөткө экология маселелери боюнча консультация берген.

Жүргүзүлүүчү иштердин максаты – чаңдын курчап турган чөйрөгө таасиринин деңгээли жөнүндө илимий тастыкталган маалыматтарды алуу. Бардык натыйжалар жана өлчөөлөр ай сайын «Alex Stuart» көз карандысыз лабораториясына жөнөтүлөт. Маалыматтарды алганыбыздан кийин, алардын негизинде негизделген тыянактарды чыгарууга жана зарыл чараларды көрүүгө болот.



Атайын эсептегич технологиялык трассада өткөн унаалардын саны, көлөмдөрү жана багыты жөнүндө маалымат топтойт.



«Жашыл Ой» эколагеринин катышуучусу, чаң кармагычты орнотуп жатат.

БИШКЕК КЕҢСЕСИ
24 Ибраимов көч., 10-чу кабат, 720031
Кабылдама: 0312 90-07-07

БАЛЫКЧЫ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
374 А Фрунзе көч., Телефон: 03944 4-00-13

КАРАКОЛDOГУ РЕГИОНАЛДЫК КЕҢСЕСИ
1 Г Карасаев көч.,
Телефон: 03922 4-39-04

ЖЕТИ-ӨГҮЗ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
«ВОЛНА» ЛАГЕРИ, БАРСКООН

ТОҢ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Райондук мамлекеттик администрациясынын имараты (Акимчилик), 2-чи кабат, БӨКӨНБАЕВ



ЖООПКЕРЧИЛИКТҮҮ МУУН ТАРБИЯЛОО

Мамлекетибиздин өнүгүп өрчүшүнүн бирден бир негизи келечек муундун келечегине камкордук жана пландоо. Көп жылдар бою «Кумтөр Голд Компани» ишканасы жаштардын потенциалын өркүндөтүүгө багытталган түркүн билим берүү, маданият

жана спорттук иш чараларды колдоп келет. Ишкана жаштардын өтүнүктөрүнө кайдыгер болбой, жакынкы келечекте бизге жөлөк боло турган жаш муунга ресурстарды буруу чоң мааниге ээ экенин түшүнүп мамиле кылат.




ЫСЫК-КӨЛ ЖАШТАР БАНКТАРЫ

«Ысык-Көл Жаштар Банктары» долбоору облуста 2013-жыдан тартып Борбор Азиядагы Евразия Фондунун (БАЕФ) колдоосу менен эки жылдан бери ишке ашырылып келет.

Долбоордун башталышынан ушул күнгө чейин «Жаштар Банктарынын» катышуучулары өз ойлорун (идеяларын) ар түрдүү чөйрөлөрдө ишке ашырып келишет. Бардык долбоорлор социалдык маселелерге багытталып, алардын ишке ашырылышы жергиликтүү жамааттар үчүн эң керектүү жана пайдалуу болду.

Бул долбоордун аркасы менен айылдарда социалдык жактан зор мааниге ээ иш чаралар жасалып, инфраструктуралык объектилер оңдоп-түзөлүп жана эң башкысы, облустун 14төн 25 жашка чейинки жаштары үчүн аймактын өнүгүүсүнө салым кошуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Аталган долбоор жөнүндө кеңири маалыматты ушул чыгарылышта окуңуздар.



БУЛ ЧЫГАРЫЛЫШТА:

- Бир жылдык ишмердүүлүгүбүздүн жыйынтыктарын чыгаруу
- «Ысык-Көл Жаштар Банктары» долбоору тууралуу кеңири маалымат
- Барскоон айылындагы технологиялык жолдун чаңдоо деңгээлин изилдөө

0800 223 23 23

www.kumtor.kg

info@kumtor.com

ЫСЫК-КӨЛДҮН ЖАШ СПОРТЧУЛАРЫН КОЛДОО



Ноябрда Тоң районунун Төрт Күл айылында «Кумтөр» компаниясынын каржылоосу менен курулган жаңы футбол талаасынын ачылыш аземи болуп өттү. Жер тилкесин айыл өкмөтү бөлүп берген. Курулушка 2,85 миллион сом жумшалды.

Төрт Күл айыл башкармалыгынын жетекчиси Канатбек Арпачиев билдирди. **«Заманбап тозмо коюлуп, жарык берүүсү жана атайы төшөөсү бар спорт аянты пайда болгонуна кубанычтабыз».**

Жети-Өгүз айылы ар дайым таэквондочуларынын жетишкендиктери менен атагы чыгып келген. Беш спортчусу республика чемпиону титулун жеңип алган. Алардын бардыгы Кыргыз республикасынын таэквондо-до WTF Ассоциациясынын Ысык-Көлдөгү өкүлчүлүгүндө тарбияланган.

«Кумтөр» компаниясы 250м2 атайы мат сатып берди, анткени буга чейин балдар жараксыз шарттарда машыгып келген. Азыркы тапта үч группада 7ден 25 жашка чейинки мектеп окуучулары жана бүтүрүүчүлөрү машыгууда.

Ноябрдын башында Каракол шаарынын «Кумтөр» командасы өзүнүн дебюттук сезонунда футбол боюнча республикалык чемпионатта жеңүүчү болду. Чечүүчү беттеште караколдук футболчулар «Абдыш-Ата» командасы менен ойноп жеңишке жетти. Алтын өндүрүүчү компания өспүрүмдөрдүн футбол командасын колдоого 1млн сомдой бөлгөн. Мындай колдоонун жардамы менен команда экипировка алууга жана жарыштарга барууга мүмкүнчүлүк алган.



ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСТУК БЕЙТАПКАНАСЫНДА КАПИТАЛДЫК РЕМОНТ ЖАСАЛДЫ

Каракол шаарындагы Ысык-Көл облустук бейтапканада «Кумтөр Голд Компанинин» каржылык колдоосу менен терапевтик, гемодиализ бөлүмү жана бактериологиялык лабораторияда бөлүмдөрү ремонттолду. Суу өткөрүү системасы толук оңдолуп, жасалгалоо иштеринин бүтүндөй комплекси жасалып, эшик-терезелер, пол төшөөлөрү, сантехника жана жылуулук берүүчү система толугу менен жаңыртылды. Ремонттун жалпы баасы 5,5 млн сомду түздү.



«КУМТӨР» КОМПАНИЯСЫ ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНДАГЫ АЙЫЛДАРЫНЫН ИНФРАСТРУКТУРАСЫН КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮДӨ

Эшперов айылында жашоочуларды таза суу менен камсыздуу үчүн терендик электронасосу орнотулду.

«Жабдуулардын эскилигинен суу үйлөргө жеткиче эле жолдон кыйла жоготуулар болуп келген. Биздин сураныч орундалып, эми 2000дей айыл тургуну таза сууга жеткени үчүн ыраазыбыз», - деп Болот Мамбетов айыл округунун башчысы Иличбек Кокоров белгиледи.

Швейцариялык долбоор, Ысык-Көл өнүктүрүү фонду жана «Кумтөр» компаниясынын колдоосу менен Жети-Өгүз айыл округунун муниципалдык унаа паркына жаңы экскаватор толуктады.



Экскаватор 16миңден ашуун калкы бар округдун 6 айылын тейлейт. Ал ирригациялык каналдарды тазалоо, таштанды чыгаруу ошондой эле мүмкүн болгон табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюуга иштетилмекчи.

БАЛЫКЧЫ ШААРЫНДА БАЛА БАКЧА МЕНЕН МЕКТЕПКЕ ДЕМӨӨРЧҮЛҮК ЖАРДАМ КӨРСӨТҮЛДҮ



Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарында даңазалуу манасчы Саякбай Каралаевдин өмүрү жана чыгармачылыгына арналган чакан музей ачылды. Саамалык манасчынын 120 жылдык мааракесине арналган. «Кумтөр» компаниясы музейге керектүү жабдууларды сатып алуу менен орнотууну каржылады.

Музей эшиктери бардык кызыккан шаардын тургундар менен меймандары үчүн ачык.



Жаңы оюн аянтчалары, эмерек жана тиричилик техникасы Балыкчы шаарындагы «Максат» бала бакчасы үчүн сатып алынып, орнотулду. Бардыгы 20 эки кабаттуу керебет, 6 оюн шкафтары, 8 беш эшиктүү кийим шкаф, сүлгү үчүн шкафтар, 120 табурет, 6 скамейка жана муздаткыч. Бул бөбөктөрдүн жайлуулугун арттырып, балдар орундарын көбөйтүүгө шарт түздү. Андан сырткары эми балдар сыртка ойногону көңүлдөнүп барып калышты – бала бакчанын короосунда компаниянын жардамы менен үч жаңы оюн аянтча пайда болду.

«Долбоордун бардык катышуучуларынын максаты бир – региондун өнүгүшүнө өз салымын кошуу»

Борбор Азиядагы Евразия Фондунун (БАЕФ) долбоорлор менеджери Шавкат Абдужабаров менен интервью Азыркы учурда, эки жылдык «Ысык-Көл областынын Жаштар Банктары» долбоору соңуна чыкканы турат, эң негизги учурлары жөнүндө баяндап берсеңиз – кандай жетишкендиктерге жана ийгиликтерге жетиштиңер? Тилегиңер орундалдыбы?



Долбоордун эң негизги максаты – жаштардын, коомдордун жана деги эле облустун өнүгүшүнө багытталган демилгелерин колдоо. Эң маанилүүсү, жаштарга, өздөрү чечимдерге келе алышарын, региондун өнүгүшүнө

салымдарын кошо алышарын, жокчулук тарткандарга жардам бере алышарын көрсөтүү, сөздүн кыскасы – коомдун жоопкерчиликтүү жана активдүү мүчөлөрүн өстүрүү болду. Бул долбоор, Бөкөнбаев, Тамга, Кызыл-Суу, Түп айылдарын жана Балыкчы менен Каракол шаарларын камтыган дубандын алты аймагында жүзөгө ашырылган. Бардыгы, жашы 14-төн 18-ге чейин турган, 400 жакын жаштар бул долбоорго катышышты.

Долбоордун концепциясын түшүнүүдө жаштардын айрым кыйынчылыктарга дуушар болоорун алдын ала божомолдоп, биз эң башында эле бир канча семинар өткөрүү менен долбоордун катышуучуларын аталган концепция менен тааныштырып тим калбастан, долбоорлорун иш жүзүнө ашыруу үчүн туура билдирмелерди берүүнү үйрөттүк.

Бүгүнкү күндө, «Жаштар банктары» мүчөлөрү тарабынан 140 жакын социалдык багытындагы долбоор ийгиликтүү иш жүзүнө ашырылды. Долбоорлор эң эле ар түрдүү болуп, спортту өнүктүрүү жана саламат жашоо мүнөзүн жайылтуу, айыл инфраструктурасын жакшыртуу – мисал үчүн, көпүрөлөрдү салуу, балдар үчүн аянтчаларды куруу – сыяктуу иш аракеттерди камтып, алардын ичинде көптөгөн билим берүү тармагын козгогон долбоорлор дагы орун ээлеген.



Ар бир долбоор өз алдынча кызыктуу болду. Ар бир кичинекей маселенин аркасында чоң окуя жатат. Мени таң калтырган нерсе, бул кээде көзгө эбегейсиз чоң болуп көрүнгөн маселенин чечилиши чынында абдан оңой болушу мүмкүн экенин көрүү болду. Мисалы алсак, Түп айылынын жаштары айыл өкмөт кызматчыларынын бир жерден экинчи жерге жетүү маселесин чечип беришти десек болот. Долбоор алкагында, айыл өкмөтүнүн кызматчыларына велосипедтер алынып, азыркы учурда алар керектүү жерлерге мурункудан ылдамыраак жеткендери менен катар иштеринин эффективдүүлүгү дагы өстү. Тамга айылында болсо, жаштар, эскирген кичине көпүрөлөрдүн оңдолушуна жана жаңы көпүрөлөрдүн салынышына акча каражаттарын тартуу менен олуттуу инфраструктуралык маселени чечишти. Караколдук жаштар макулатураны кайра иштетүү маселесине киришип, аны футболкаларга жана кеңсе буюмдарына алмашышты.

Сиздин оюңузча, бул долбоор облустун жаштарына эмне үйрөтө алды?

Эң негизгиси, бул долбоорго катышкан жаштар, өздөрүнүн барктуулугун сезип, жамааттарынын өнүгүшүнө салым кошо алышарын түшүнүштү. Менин оюмча, жаштарга, региондун кыйынчылыктарын түшүнүүгө, өз алдынча чечим алууга, ойлорун иш жүзүнө ашырууга жана эң башкысы, бул ойлордун ийгиликтүү ишке ашуусуна ишенүүгө мүмкүнчүлүк берүү абдан маанилүү. Анткени, долбоордун бардык катышуучуларынын максаты бир – региондун өнүгүшүнө өз салымын кошуу.

дагы абдан чоң тажрыйба болду. Сабак өтүү жана окуучуларымдын билиминин илгерилешин көрүү мага абдан жакты.

ЖЕТИМ БАЛДАР ҮЙҮНҮН ЗАРЫЛ КӨЙГӨЙЛӨРҮН ЧЕЧҮҮ

Кызыл Суу айылында жайгашкан «Келечек» балдар үйүнө жардам берүүнү дайым эңсеп келген Жанара Кубанычбек кызы, бул тилегин орундатуу үчүн «Жаштар Банктары» долбооруна катышты. Азыркы учурда, балдар үйүндө тооккана салынып жатат. Долбоор билдирмесинин авторунун ою боюнча, бул иш чара балдарга жалгыз гана жумуртка бербестен, канаттууларды багууну дагы үйрөтөт. Тооккана 20 тоок багууга эсептелген».

«Областыбызда мындай долбоордун ачылганы мени абдан кубандырат. Бул, мен үчүн балдарга реалдуу жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн берди. Менин кааларым, балдар канаттууларды багууну үйрөнүп, келечекте бул тажрыйба аларга пайда келтирсин».